

Зулпиев А.М., Бердиев А.

WINDOWS ПЛАТФОРМАЛАРЫНЫН ОБЪЕКТКЕ БАГЫТТАЛГАН ПРОГРАММАЛОО ТИЛДЕРИНЕ БОЛГОН ТААСИРИ

Зулпиев А.М., Бердиев А.

ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТ ПЛАТФОРМ WINDOWS НА ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

A.M. Zulpuev, A. Berdiev

THE INFLUENCE OF DIRECTED TO THE OBJECT WINDOWS PLATFORMS ON THE LANGUAGES OF PROGRAMMING

УДК: 681.3

Бул макалада төмөнкү маселелер каралган: Windows платформалары, бүгүнкү күндөгү программалоо технологиясынын өнүгүүсү, турмушубуздагы объектке багытталган программалоонун негизги принциптери жана анын пайда болуу себептеринин өзгөчө салым кошкон Си++ жана Паскаль (Delphi) программалоо тилдери боюнча кыскача маалымат.

Негизги сөздөр: Delphi тили; программа түзүү; NET платформасы; объектке – багытталган программалоо; менчиктештирүү.

В статье рассмотрены вопросы: платформы Windows; современные технологии развития программирования; основные принципы объектно-ориентированного программирования и языки программирования Си++ и Паскаль (Delphi), которые внесли особый вклад на его причин возникновения в жизни.

Ключевые слова: язык Delphi; составление программы; платформы NET; объектно-ориентированного программирования; присваивание.

This article considers the following problems: Windows platforms; modern technologies of development of programming; the basic principles of object-guided programming and programming languages C++ and Pascal (Delphi), which have brought in the special contribution on his(its) reasons of occurrence in life.

Key words: language of Delphi, programme-making, NET platforms, object – oriented programming, appropriation.

Бүгүнкү күндө программалоо технологиясынын өрчүшү турмушубузда биз сөз кылуучу объектке багытталган программалоону алып келди. Анын пайда болушуна негизги салымды кошкон Си жана Паскаль (тагыраак айтканда Smalltalk, Simula, C++ жана Turbo Pascal) программалоо тилдери болду.

Өткөн кылымдын 90-чу жылдарынын башында Borland фирмасы Turbo Pascal системасынын 6.0, айрыкча 7.0 версиялары менен кошо TV (Turbo Vision) пакетин чыгарышты. Бул пакет ДООС (дискалык операциялык система) үчүн чыгарылган библиотека болгон. TVдин графикалык тартипте ишке ашырылышы аны MS-Windows менен окшоштукка алып келген (жакындаткан). TVде баары объект деп эсептелинет. Программа өзү да объект. Тиркемелер *TApplication* объектинин базасында түзүлөт, ал эми *TApplication* өзү бир кыйла

абстракттуу *TProgram* объектинин тукуму болуп эсептелинет. TV идеологиясы боюнча прикладдык программа бул – объект жана мындай объект ыкманын (*TApplication* учуру) үч абалына ээ: *инициализацияга, аткарууга* жана *аяктоого*. TV негизги принциби – берилиштер менен башкаруу эмес окуялар аркылуу башкаруу.

Бул багыт боюнча, негизинен, Visual C++, Delphi жана Visual Basic системаларында иш алып барууга болот. Бирок башка ОБП системалары да аз эмес (мисалы, Visual Fox Pro, Visual Studio ж.б.).

Windows платформалары

Microsoft, Borland ж.б. фирмаларда кызмат кылган программисттер азыркы учурда негизинен программалардын каалаган компьютерде иштеп кетүүсүнө көңүл буруп жатышат. Dot Net платформасынын жана NET Framework тиркемелерди түзүү системасынын пайда болушу бул багыт боюнча негизги салым кошуп олтурат. Ошондуктан, эгерде биз бул багыт боюнча көңүл бурбай кое турган болсок чоң каталык кылган болобуз.

Биз жазып жаткан программалар кайсы компьютерде компиляцияланса ошол гана типтеги компьютерлерде иштей алышат. Биздин түзгөн EXE файлдарыбыз жараксыз кала берет.

Windows системасы өнүгүп, өөрчүп келе берет. Ал эми NET платформасы өз багыты менен өнүгөт. Бул айырмачылыкты эске алуубуз зарыл.

Азыркы учурда биз толугу менен Delphi тилине өтүшүбүз керек. Туура, Turbo Pascal, Object Pascal тилдерин өздөштүрүп туруп. Бул багытты Билим жана Илим Министрлиги да көңүлгө алып койсо боло турган. Окуу пландарын кайра карап чыгуубуз керек.

Паскаль, Турбо Паскаль жана Object Pascal программалоо тилдери

Блез Паскаль – XVII кылымдын көрүнүктүү француз окумуштуусу. Анын атына арнап Цюрихтеги Информатика институтунун эсептөө техникасы боюнча адиси Николас Вирт 1971-ж. Паскаль программалоо тилин турмушка кийирди.

Бул тилге чейин көптөгөн программалоо тилдери жаралган. Бирок, ар бир тил кандайдыр бир

кууш максатты гана көздөгөн. Мисалы, Фортран – илимий иштерге, Кобол – экономикалык кызматтарга, Лисп – жасалма интеллект максатына, саптарды кайра иштетүүгө Снобол, Бейсик үйрөнчүктөр үчүн ж.б. Кыскасы келечектин бир универсалдуу тили келип чыгуусу керек эле. Келечектин тили мурдагы тилдердин жакшы жактарын, каражаттарын өзүнө камтып, өтө негизделген түзүлүшкө ээ болушу керек болчу. Мындай тилдер 1967-ж. ПЛ/1 жана 1969-ж. Алгол-68 пайда болду. 70-ж.ж. аягында АДА (Джон Байрондун кызы, биринчи программист аял Ада Лавлейстин атына арналган) тили келип чыкты. Бирок, бул тилдер жөнөкөй эсептөөлөрдөн баштап космикалык ракеталарды, корабльдерди башкарууга жөндөмдүү болгону менен аябай көлөмдүү, өздөштүрүүгө өтө татаал тилдер.

Delphi тилин өздөштүрүү үчүн Паскаль, Турбо Паскаль жана Object Pascal тилдерин билүү жетиштүү болот. Ошондуктан биз ал тилдерди да жакында басмага берилүүчү окуу куралыбызга кийирүүнү туура таптык.

Николаус Вирт тарабынын Паскаль (француз механик-математики Блез Паскальга аталган) тили негизделгенден бери бул программалоо тили бир кыйла өзгөрүүлөргө дуушар болуп, азыркы учурда универсалдуу, кубаттуу жана өздөштүрүүгө жеңил болгон тилдердин бирине айланды. Паскаль негизинен типтештирилген жана процедуралык тил болуп саналат. Кийинчерээк, ANSI-Pascal тили Borland International фирмасы тарабынан MS-DOS операциялык системасынын архитектуралык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен IBM ПКлери үчүн кубаттуу Турбо Паскаль тили болуп кайра иштелип чыгарылган. TV пакетинин пайда болушу жана программалоо стилинин объектке багытталуу тенденциясынын өрчүшү бул тилди универсалдуу тил болгон Си тилинин негизги конкурентине айландырды [3, 4]. Азыркы учурда Паскаль тили толугу менен объектке багытталган тилдердин бири – Object Pascal (Delphi) тилине айланды.

Окуу куралына бул программалоо тилинин негизи (грамматикасы, синтаксиси, программалоо стили) жана ОБП боюнча маалыматтар, ЖОЖдордун окуу программасына ылайыкташтырылып берилди. Өрчүтүлгөн, толук варианттарын Internet аркылуу таап алууга болот.

Delphi системасы

DOS чөйрөсүндө программа түзүү үчүн программалоо тилинин транслятору жана грамматикалык, синтаксистик каталыктарды текшерүүчү редактору бар системалар(чөйрөлөр) колдонулуп келди. Аларга эң жөнөкөй мисал катарында Турбо Паскаль системасын алсак болот. Мындай системалар программисттердин жумушун бир кыйла жеңилдетип, программанын аткаруу убактысын үнөмдөлүүсүнө да алып келет. TV, Turbo Pascal With Objects пакеттери жана Turbo Pascal for Windows системасынын келип чыгышы менен программалоо ыкмалары андан ары өрчүдү.

Программалоо технологияларынын өрчүшү бүгүнкү күнү RAD (Rapid application development – тиркемелерди тезинен иштеп чыгаруу) – системаларынын пайда болушуна алып келди. Алардын катарына Delphi системасы да кошулат.

Windows системасынын түрдүү Win 32 платформаларынын (Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP) чыгарылышы менен Borland фирмасы Object Pascal тилин өрчүтүп Delphi тилине (Delphi 8 версиясы) айлантты. Анын себеби Microsoft фирмасынын, NET платформасына өтүшү болду. Бул платформанын негизги максаты: түзүлгөн программа каалаган операциялык системаларда иштей берүүгө тийиш.

Бүгүнкү күндө 2005 жана 2006 жылдары чыгарылган Delphi системасы толугу менен, NET жана Win32 платформаларын колдоо менен бирге C++, Java, Delphi тилдеринде программаларды түзүүгө жөндөмдүү.

Терминдер жөнүндө

Кыргыз тилибиздин мамлекеттик тил болуп мыйзамдалышына бир топ жылдар өттү. Бирок кээ бир себептер менен өз тилибизге кайдыгерлик менен мамиле жасап жаткандыгыбыз дагы эле турмушта көрүнүп жатат. Көптөгөн мисалдарды келтирбей эле коюлу да, китептин максатына байланыштуу болгон проблемеларга көңүл буралы.

Информатиканын, информациялык технологиянын, дээрлик илим жана техниканын өнүгүшү менен техникалык терминдерди кыргыз тилине которуу же информациялык системаларды, каражаттарды локалдаштыруу (улуттук тилге өткөрүү) маселеси орчундуу болуп кала берет.

Азырынча, бизде техникалык терминдерди которууда өз алдынчалык же башка улуттун стилине өткөрүү тенденциясы өкүм сүрүүдө. Котормолоодо кыргыз стили же кыргыз тилиндеги техникалык терминдердин стандарты жок. Бул абал мектептерде жана кыргыз тилинде иш алып баруучу окуу жайларында техникалык предметтерди өздөштүрүүдө өтө кыйынчылыктарды туудурат.

Техникалык терминдерди, айрыкча, информатика илиминде, кыргыз тилине которуу аракеттери бир топ авторлор тарабынан аракет жасалып жатат. Бирок ар бир автор өз стилинде которушат. Жалпы стиль жок.

Котормолоо маселеси, айрыкча, латын (инглис) тилиндеги терминдерди которууда орчундуу. Мисалы, кыргызстандагы түрк лицейлеринде, окуу жайларында окутуучулар же авторлор түрк стилин кабыл алышып, таркатып жатышат.

Биздин кыргыз тилибиз эзелтен бери орус алфавитине, грамматикасына таянып, сөздөрүбүз орус терминдери менен байып жаткандыктан котормолоодо орус стилин тандаганыбыз жакшы.

Жөнөкөй мисал: кээ бир авторлор, биз көнгөн «программа» терминин «програма» (program) менен чаташтырып, «программалоо» терминин «програмадоо»го айландырышты (накта түрк стили). Дагы

бирөөлөрү «программалоо»ну «программа түзүү» (составление программы) деп табышты. Бул жерде «программирование» менен «составление программ»дын айырмасын көңүлгө албагандык болуп жатат.

«Составление программ» – бул кандайдыр бир программалоо тилинде белгилүү алгоритмдин негизинде программалык код жазуу. Ал эми «программирование» термини мааниси жагынан өтө кеңири түшүнүк. Ал бир гана программа түзүүгө (программалык код жазууга) тиешелүү болбостон, кандайдыр бир объектке же окуяга да байланыштуу болуп, программисттин логикалык, психологиялык мүнөзүнө, чыгармачылык жөндөмдүүлүгүнө да тиешеси бар (аныктамаларды караңыз).

Биздин аныктамаларыбыз да талаш-тартыштарды туудурушу мүмкүн. Канткенде да терминдерди которууда, аларды кыска сөздөр менен алмаштырууга аракет кылуубуз зарыл.

Дагы бир чечилбеген маселе «присваивание» (appropriation) термининде. Туура, орусчадан которсок «менчиктештирүү» болот. Бирок «assignment» «присваивание» эмес «назначение». Биз, программалоодогу негизги операцияны «ыйгаруу» деп которуп, бул операциянын жыйынтыгында эч кандай менчиктештирүүнүн жүрбөстүгүн далилдегенбиз [1, 2].

Келтирилген мисалдар информатика жана эсептөө техникасына тийиштүү предметтерде кездешүүчү чечилбеген маселелердин бир уучу десек болот. Техникалык терминдерди которууда жалпы

бир кыргыз стилинин пайда болуусу үчүн али кыйла убакыт керек.

Негизги кортунду:

1) турмуш талабы бир багыттуу маселелерди чечүүчү программалоо тилдеринин ордуна универсалдуу (кып багыттуу) тилдердин пайда болушуна алып келди;

2) объектке багытталган программалоо, программалоо процессин жана программисттин (колдонуучунун) ишин бир кыйла жеңилдетти;

3) Windows платформаларынын өнүгүшү программалоо системаларынын өзгөрүшүнө (өрчүшүнө) түрткү берди;

4) Windows NET платформасынын пайда болуусу менен Delphi тили өтө чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп, бул системада түзүлгөн тиркемелер каалаган компьютерлерде иштей ала турган болду.

Адабияттар

1. Бердиев А., Исраилов А.И., Табышов Р.Т., Өсөрөв Э. Компьютер: колдонуу, программалоо (DOS, Basic, Turbo Pascal). «Шам», Бишкек, 2000, 316 б., ил.
2. Асанов У.А., Бердиев А., Жуманазарова А. Компьютердик технологиялар: MS-DOS, WINDOWS 9x, OFFICE 9x. «Шам», Бишкек, 2002, 319 б., ил.
3. Баячорова Б.Д., Өмүралиев А.С. Эсептөөчү машиналар, информатика жана программалоо: Окуу куралы. Фрунзе 1988.
4. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль (в 3-х кн.). Книга 1. Основы Турбо-Паскаля: М.: «МВТУ Фесто-дидактик». 1992. 304 с., ил.

Рецензент: д.ф.-м.н., профессор Сатыбаев А.Ж.